



«ДКИБ»ЖАК филиалы		Кардарлык номер «ДКИБ» ЖАКта эсеби бар болсо		Шилтемелер үчүн № скорингтен		Арыздын карап чыгууга кабыл алынган күнү	
-------------------	--	---	--	------------------------------	--	--	--

Сиз DemirBank насыясы жөнүндө кайсы жарнама булагынан билдиңиз?

- | | |
|---|---|
| ☐ Социалдык тармактар (Instagram, Facebook ж. б. у. с.); | ☐ Банктын веб-сайты; |
| ☐ Электрондук каттар; | ☐ TV, радио; |
| ☐ Сырткы жарнама; | ☐ Тааныштардан, достордон, туугандардан; |
| ☐ Плакаттар (постерлер), буклеттер; | ☐ Банк кызматкеринен; |
| ☐ Жаңылыктар веб-сайттары; | ☐ Башка тандоо <input type="text"/> |

I. Арыз ээси тууралуу жалпы маалымат

1. Арыз ээси (аты-жөнү)
2. Паспорт маалыматтары: № Берген мекеме: Берилген күнү:
3. Туулган күнү ИНН
4. Үй-бүлөлүк абалы
5. Жарандыгы: ☐ КР жараны ☐ жарандыгы жок
☐ чет өлкө жараны, өлкөсү, жашаган мезгил аралыгы

5.1. Чет өлкө жаранынын Кыргыз Республикасында жүрүүгө (жашоого) укугун тастыктоочу документтин маалыматты

6. Катталган дереги

- 6.1. Турак жай ээсинин аты-жөнү
- 6.2. Арыз ээсине болгон алакасы (тиешеси)

7. Жашаган дереги катталган дереги менен шайкеш: ооба ☐ жок

7.1. Турак жай ээсинин аты-жөнү

7.2. Арыз ээсине болгон алакасы (тиешеси)

7.3. Эгерде арыз ээси ижарага алынган үйдө жашаса, ай сайын төлөнүүчү ижара акысын көрсөтүү зарыл, сом менен)

7.4. Арыз ээси жашаган дереги боюнча канча жыл жашап келет?

8. Арыз ээси менен учурда бирге жашаган адамдар, үй-бүлөнүн мүчөлөрү тууралуу маалымат (аты-жөнү, жашы, иштеген (окуган) жери, алектенүүсү, айлык эмгек акысынын өлчөмү

8.1. 18 жашка чейинки балдар / багуусундагы адамдардын саны

9. Контактные данные

9.1. Телефон номери

үй: иш: мобилдик:

9.2. Электрондук почта



11. Учурдагы иштеген жайы:

11.4. Мурунку иштеген жайы (акыркы 5 жылга кыскача маалымат)

Иштеген компаниянын аталышы	Ээлеген кызматы	Иштөө мезгили

12. Кирешелер:

12.5. Аманаттын суммасы жана валютасы

13. Чыгашалар:

13.2. Насыя боюнча төлөм катары ай сайын төлөй ала турган сумманы көрсөтүңүз

14. Наркы 1000 АКШ долларынан ашкан жеке мүлк (батир, автоунаа жана башка) бар болсо:

Мүлк	Дареги	Базардагы наркы (АКШ долларында)

15. Учурдагы насыялар барбы: ооба ☐ жок ☐

Мурунку насыялар тарыхы (эң кеминде акыркы 2 жылдагы)*:

Каржы Кредиттик Мекеме	Суммасы, валютаcы	Мөөнөтү	Максаты	% чени	Төлөм (айлык)	Камсыздоо



*Өз убагында төлөнбөгөн насыялар бар болсо (күндөрдүн саны) жана себеби:

1. Насыянын максаты: ☐ Ипотекалык насыя

Мүлктүн келечектеги ээси

Мүлктүн келечектеги ээси

Керектөөчүлүк насыя

[illegible]

2. Сатып алуунун жалпы суммасы _____ валютасы _____

3. Өздүк каражаттардын бар болуусу валютасы

4. Өз каражаттарынын булагы

5. Насыянын суралган суммасы _____ валютасы _____

6. Насыянын суралган мөөнөтү: ай

7. Эгер алдын ала төлөө боло турган болсо, өлчөмүн көрсөтүңүз

8. Насыяны төлөө булагы

1. Κυρөө

Сунушталган күрөө*	Күрөөнүн ээси (арыз ээсине алакасы)	Дареги	Бааланган наркы (АКШ долларында)

*Күрөөгө кыймылсыз мүлк берилген болсо, ал үйдө/батирде жашаган бүт адамдар жөнүндө жазыңыз



2. Кепилдик

	Кепил 1	Кепил 2
Аты-жөнү		
Арыз ээсине болгон алакасы/тиешеси (тууган, коллега ж. б. ү. с.)		
Катталган дареги		
Жашаган дареги		
Байланыш телефондору (үй, иш, мобилдик)		
Үй-бүлөлүк абалы		
Үй-бүлө курамы		
Жубайынын (эгер никеси бар болсо) же ата-энесинин (эгер никеси жок болсо) иштеген жайы		
Иштеген жайы жана ээлеген кызматы		
Жалпы эмгек стажы		Акыркы иштеген жайындагы эмгек стажы
Айлык эмгек акысынын акча өлчөмү (салыктар жана чыгарууларды кармап калуудан кийин)		
Башка кирешелери (киреше булагын, суммасын жана валютасын көрсөтүү менен)		
Наркы 1000 АКШ долларынан ашкан жеке мүлк (батир, автоунаа жана башка)		
Учурдагы насыялар барбы? жок / ооба (суммасы, мөөнөтү, валютасы, максаты)		



3. Кардардын жубайы

Аты-жөнү	
Катталган дареги	
Жашаган дареги	
Байланыш телефондору (үй, иш, мобилдик)	
Иштеген жайы жана ээлеген кызматы	
Жалпы эмгек стажы	Акыркы иштеген жайында эмгек стажы
Айлык эмгек акысынын акча өлчөмү (салыктар жана чыгаруу- ларды кармап калуудан кийин)	
Башка кирешелери (киреше булагын, суммасын жана валютасын көрсөтүү менен)	
Наркы 1000 АКШ долларынан ашкан жеке мүлк (батир, автоунаа жана башка)	
Учурдагы насыялар барбы: жок/ ооба (суммасы, мөөнөтү, валютасы, максаты)	

Ушуну менен мен:

- Ушул арызда көрсөтүлгөн маалыматтын толук жана так болгонун тастыктаймын. Банктын ушул арызда көрсөтүлгөн адамдардан маалымат алуусу, ошондой эле берилген маалыматтын тактыгын текшерүү, анын катарында ушул арызда көрсөтүлгөн адамдар боюнча алардын макулдук бергенине байланыштуу маалыматтарын текшерүү максатында башка аракеттерди жасоосу менен макулмун жана бул тууралуу маалымдалганмын;

- Банк тарабынан, Насыялык-Маалыматтык бюродон, ошондой эле зарыл учурларда башка насыялык айгактамалар бюролорунан мен тууралуу насыялык маалыматтын/насыя таржымалынын/насыялык отчеттун суралуусуна, ошондой эле, Насыялык-Маалыматтык бюрога, ошондой эле зарыл учурларда башка насыялык айгактамалар бюролоруна, каржы-насыялык мекемелер тарабынан кийин пайдалануу максатында мен тууралуу насыялык маалыматтын/насыя таржымалынын/насыялык отчеттун, ушул арыз боюнча маалыматтын, анын катарында ушул арызда көрсөтүлгөн мен жөнүндөгү жеке маалыматтын, милдеттенмелердин суммалары, мөөнөттөрү, жана ар кандай башка маалыматтардын берилүүсүнө, ошондой эле Насыялык-Маалыматтык бюродо (ошондой эле башка насыялык айгактамалар бюролорунда) көрсөтүлгөн маалыматтардын бардыгын же бөлүгүн каржы-насыялык мекемелерге жана үчүнчү жактарга берилүүсүнө макулдугумду беремин.

- Төмөнкү маалымат тууралуу оозеки түрдө маалымдалганымды тастыктаймын:

насыя берүү мөөнөтү	✓
насыянын суммасы жана валютасы, ошондой эле мүмкүн болгон валюталык тобокелдер	✓
жылдык номиналдык түшүнүктө пайыздык чен өлчөмү, ошондой эле, маалымат берилген күнгө карата жылдык натыйжалуу пайыздык чен өлчөмү	✓
насыяны алуу жана тейлөө менен байланыштуу тарифтердин комиссияларынын жана башка төлөмдөрдүн түрлөрү жана өлчөмдөрү	✓
насыя Келишими боюнча милдеттенмелердин аткарылбаган учурдагы жоопкерчилик жана тобокелдер	✓
насыя Келишиминин тарабы болуп саналган, күрөө коюучунун, кепилдин (гаранттын) жана башка адамдын жоопкерчиликти	✓
насыя боюнча ай сайын төлөнүүчү бир жолку төлөмдүн өлчөмү	✓
насыянын маалымат берилген күнгө карата толук наркы, анын ичинде, негизги сумма, пайыздар, комиссиялар жана башка насыяны алуу жана тейлөө менен байланыштуу төлөмдөр	✓
кардардын укуктары	✓



**IV. Банк адиси тарабынан толук документтер пакети берилгенден жана толуктугу
текшерилгенден кийин толтурулат**

2-тараптуу насыя макулдашуу

☐

3-тараптуу насыя макулдашуу

☐

Насыя арыздын башка өзгөчөлүктөрү

**Ушуну менен, арыз ээсинин насыя берүүгө арызды карап чыгуу натыйжалары тууралуу маалым-
далгандыгын тастыктаймын.**

(Адистин аты-жөнү, ээлеген кызматы) Күнү Кол тамгасы